

**Кесиптик-техникалык билим берүү окуу жайынын
китеңканасы жөнүндө
Жобо**

Азыркы Жобо кесиптик-техникалык билим берүү системасынын окуу жайларындагы китеңканалардын тартибин аныктоо жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”, “Баштапкы кесиптик билим берүү жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык иштелип чыкты.

1. Жалпы жоболор

1. Кесиптик-техникалык билим берүү окуу жайынын китеңканасы (мындан ары – китеңканы) окуучуларды окутуу жана тарбиялоо процессине, окуу жайдагы кызметкерлердин квалификациясын жогорулатууга көмөк көрсөтүүчү түзүмдүк бөлүк болуп саналат о.э. пайдалуу маалыматтарды, рухий жана интеллектуалдык баарлашууну жайылтуучу борбордун кызматын аткаралат.

2. Китеңканы өз ишмердүүлүгүндө КР “Китеңканы иши жөнүндө”, КР китеңканы иши боюнча токтомдорго, буйруктарга ж.б. нормативдик-укуктук актыларга жана ушул Жобого таянып иш алпарат.

3. КТББ окуу жайларындагы китеңканы өз ишмердүүлүгүн окуу жайдын педагогикалык жааматы менен биргеликтө жүзөгө ашырат.

4. КТББ окуу жайларындагы китеңканаларга болгон жалпы методикалык көзөмөлдү Кесиптик-техникалык билим берүү агенттигинин Республикалык илимий-методикалык борбору (РИМБ) жүргүзөт.

5. Окуу жайдын жетекчилиги иш аракеттеги мыйзамдарга ылайык китеңканага болгон көзөмөлгө карата жоопкерчиликтүү болот жана аны жүзөгө ашырат.

2. Негизги максаттар

1. Окуучуларга маалыматтык маданият жактан тарбия берүү: окуучуларды китеңтер жана окутуунун башка куралдары менен пайдалануу боюнча шык-билимдерин арттыруу; керектүү маалыматтарды издеө жана тандоо боюнча ыктарды калыптандыруу.

2. Окуучуларга окуу программаларын ийгиликтүү өздөштүрүп чыгууга, чыгармачылык ой-жүгүртүүсүн, таанып-билүү кызыкчылыктарын жана жөндөмдөрүнүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү.

3. Окутуучулардын, өндүрүштүк окутуунун устаттарынын ж.б. КТББ окуу жайлардын педагогикалык кызметкерлердин категорияларын методикалык жана педагогикалык чеберчилигин жогорулатууга көмөк көрсөтүү.

4. Окуу жайдын багытына жана окурмандардын маалыматтык суроо-талаптарына ылайык фондду оперативдүү жана сапаттуу толтуруу аркылуу билим берүү процессинин мазмунунун көп түрдүүлүгүн камсыз кылуу.

5. КТББ окуу жайларынын окуучуларынын жана педагогикалык кызметкерлеринин өз алдынча билим алууга көмөк көрсөтүү жана социалдык, маданий маалыматтар менен камсыз кылуу.

6. Заманбап китеңканы технологияларын пайдалануу менен окурмандарды маалыматтык-библиографиялык жактан тейлөөнү жакшыртуу.

3. Негизги милдеттер

КТББ окуу жайынын китепканасы негизги милдеттерине ылайык төмөнкү милдеттерди аткарат:

1. КТББ окуу жайларынын педагогикалык жамаатын жана окуучуларын маалымадамалык-библиографиялык тейленишин жана библиографиялык жактан маалымдалышын жүзөгө ашырат.

2. Окуучуларга окуу процессинде маалыматты издөө жана пайдалануу шыкбилимдерин о.э. китепкананын маалымадамалык-библиографиялык аппарат менен иштөөгө үйрөтөт.

3. Тарбия иштеринин негизги багыттары боюнча КТББ окуу жайларындагы окуучуларга тарбиялык иш-чаралардын уюштурулушун жана өткерүлүшүн камсыз кылат.

4. Окуучулардын жаш өзгөчөлүгүн, билим деңгээлин эске алуу менен окууга аныктап жөнотот, алардын окуу кызыкчылыгынын калыптанышына көмөк көрсөтөт жана окуу маселелери боюнча ата-энелерге жардам көрсөтөт.

5. Жалпы билим берүү жана атайын цикл боюнча сабактарды окутуунун электрондук каражаттарды пайдалануу менен үйрөнүүгө көмөк түзөт, КТББ окуу жайларындагы окутуучуларга Интернет ресурсу жана локалдык түйүн аркылуу аралык окутууну уюштурууга жардам берет.

6. Каталог, картотека ж.б.китепканалык маалымдоонун түрлөрүнүн системасы аркылуу китепкана фондунун курамы жөнүндө толук маалыматты берет.

7. Китепкананын тиешелүү билим берүү, тарбиялык жана маалыматтык милдеттери боюнча мазмунуна карата китепкана фондун калыптандырат (китепкана фондун калыптандыруу иши КТББОЖ китепканасынын китеп фондун калыптандыруу жана сактоо жөнүндө" Нускамага ылайык КТББОЖ китепканасы тарабынан жүзөгө ашырылат) (4-тиркеме)).

8. Фондду Интернет түйүнүн маалыматтык ресурстары, башка мекемелердин жана уюмдардын маалымат жана банктык маалыматтары менен толтурат.

9. Баштапкы кесиптик билим берүү жаатында мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик документтердин жаңыланып турушун өз мезгилинде жасап турат.

10. Квалификацияны жогорулатуу системасы, окуу жайлардын китепканасынын алдыңкы тажрыйбасын үйрөнүү аркылуу китепкана кызматкерлеринин кесиптик жана жалпы маданий билимдерин жогорулатууга көмөк көрсөтөт.

4. Ишмердүүлүктүү жетектөө жана уюштуруу

1. Ар бир КТББ окуу жайдын өзүнүн китепканасы болууга тийиш.

2. КТББ окуу жайынын администрациясы китепкананы окурмандарды тейлөө жана китепкана фонддорун сактоо үчүн тиешелүү имарат жана о.э. жабдуулар менен камсыз кылат (орг.техника, компьютерлер ж.б.).

3. Фонддорду толтурууну каржылоо төмөнкү каражаттардын эсебинен калыптандырылат:

- республикалык бюджет (тиешелүү беренелер боюнча окуу жайга бөлүнгөн каражаттардын эсебинен);

- атайын каражаттар;

- гранттар жана демөөрчүлүк каражаттар;

- мыйзамдуулук жактан тынуу салынбаган башка булактар.

4. Китепкананын материалдык-техникалык базасынын жана фондунун абалы КТББ окуу жайынын жаңы окуу жылына карата болгон даярдыгын билдириүүчүү көрсөткүч болуп саналат.

5. Китепкана фондунда карата болгон жеткиликтүүлүк тартиби, китепкана тарабынан көрсөтүлүүчү негизги кызматтардың тизмеси жана аларды көрсөтүү шарттары китепкананы пайдалануунун түштүү зоржелерине ылайык аныкталат (1-тиркеме).

6. КТББ окуу жайынын китепканасы өз ишмердүүлүгүн пландын негизинде жүзөгө аныктай, бекитилген номенклатурага ылайык иши-кагаздарын жүргүзет жана окуу жайдын педагогикалык көнешинде отчет берет.

7. КТББ окуу жайдын китепкана башчылыгына директор тарабынан дайындалат жана бийкүтүүчү жана окуу жайдын педагогикалык көнешинин мүчесү болгон адам дайындалат.

8. КТББ окуу жайдындағы китепкананын китепкана башчысы материалдык жактан жолдоо болуп саналат жана кызматтык нускама менен аныкталган өз компетенциясынын ажырылашынын жыйынтыгына карата жоопкерчиликтүү болот (2-тиркеме).

9. Китепкана ишине болгон жадын жетекчиликти окуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары жүзөгө анырат.

10. КТББ окуу жайларындағы китепкананын кызматкерлерди үзгүлтүксүз түрдө өз квалификацияларын квалификацияны жогорулаттуу курстарында (беш жылда бир жолудан кем эмес); китепканалык-методикалык тарабынан откорулүүчү семинарларда, ошондой эле өзүнүн билимни өзү жогорулатат.

11. Китепкана кызматкерлеринин эмгек мамилелери Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдуудугу менен жонге салынат.

12. Китепкананын ишырааты окуу жайдын ички эмгек тарбиянын зоржелерине ылайык аныкталат.

13. Окурандарды тейлеенүү уюштуруу коопсуздук техникинын (3-тиркеме) жана ортко карни, санитардык-гигиеналык зоржелердин таланттарына ылайык жүргүзүлөт.

5. Укуктар жана жоопкерчиликтер

Китепкана теменкүлөргө укуктуу:

1. Азыркы Жободо көрсөтүлген миддеттерге ылайык өз алдынча ишмердүүлүктүн маимуу менен конкреттүү формаларын иштеп чыгууга;

- 2. КТББ окуу жайынын китепканасын пайдалануу Китепкананы пайдалануунун түштүү зоржелерине ылайык китепкананы пайдалануу зоржелерин иштеп чыгууга;

3. Тарбия иштери боюнча окуу программаларынын пландары менен тааныштууга, китепкананын алдына койгон миддеттерин чечүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды педагогикалык жааматтын мүчөлөрүнен алууга.

3. Китепкананы пайдалануу зоржелерине ылайык колдонуучулар тарабынан китепканага келтирген зыяндын түрү менен көлемүн аныктоого.

4. Китепкана бирикмелерине, ассоциациясына кириүүгө.

Китепкана миддеттүү:

1. Окуучулардын жана инженердик-педагогикалык кызматкерлердин китепкана фондунда болгон бекер жана эркин жеткиликтүүлүгүн жана китечтерди, ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтерди убактылуу бекер пайдаланууну камсыз кылууга.

2. Окурандардын суроо таланттарын эске адуу менен оперативдүү жана тез тейлеенүү уюштурууга.

3. Баардык көрсөтүлүүчү кызматтар менен окурандарды өз убагында тааныштырууга.

4. Пайдалануу үчүн каталогдорду, картотекаларды берүү, китепканалык маалымдоонун башка формаларын жүзөгө анызуу.

5. Окурандардын маалыматтык көркөтөлөрүн аныктоого жана изилдөөгө;

6. Кенеш берүү ишин жүргүзүүгө, көркөтүү басылмаларды издеөгө жана тандоого методикалык жардам көрсөтүүгө;

7. Китепканалык-библиографиялык жана маалыматтык басылмалардын негизинде сабактарды өткөрүүгө;
 8. Китеп окууга үндөөгө;
 9. Адбияттардын тематикалык көргөзмөлөрүн уюштурууга, библиографиялык кароо жасоого, Маалымат күнүн,
10. Алдыңкы компьютердик технологияларды киргизүү менен маалыматтык-библиографиялык тейлөөнү жакшыртууга;
 11. Китепканадан алынган китептердин ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтердин өз убагында кайтарылып берилишине системалуу түрдө көз салууга;
 12. Жаңы окуу жыларын башында окурмандарды кайра каттоодон өткөрүүгө;
 13. Китепкана фонддорунун сакталышын жана туура пайдаланышын камсыз кылууга;
 14. Окурмандар активин тартуу менен китептерди ондоп-түзөп, эскирген китептердин сыртын өз убагында тыштоо үчүн майда ондоолорду жүргүзүүгө;
 15. Окурмандардын иштөөсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана колдоого;
 16. Окурмандардын жана КТББ окуу жайларынын жетекчилеринин сурооталаптарына ылайык иштөө тартибин камсыз кылууга.

КТББ окуу жайынын китепканасы жөнүндө Жобого
1-тиркеме

Китепкананы пайдалануунун түптүү эрежелери

1. Жалпы жоболор

1. Кесиптик-техникалык билим берүү окуу жайынын китепканасын пайдалануунун ушул эрежелери кесиптик-техникалык билим берүү окуу жайларынын китепкана жонундо Жобосуна ылайык иштелип чыкты (мындан ары – КТББОЖ).
2. Китепкананы пайдалануу эрежелери окурмандарды тейлөөнү жана китепкана менен окурмандардын укугу менен милдеттеринин жалпы тартибин жөнгө салуучу документ болуп саналат. Ар бир китепкана тейлөөнүн жеке тартибин жана технологиясын конкреттүү шарттар менен аныктайт.

3. Китепкана кызматын кезексиз, эркин жана аксыз пайдалануу укугунан **окурмандардын негизги категориясы** – окуучулар, окутуучулар, өндүрүштүк окутуунун устаттары КТББ окуу жайларынын ж.б. кызматкерлери ээ. Китепкана ошондой эле ата-энелерди, окуучуларды камкордукка алгандарды ж.б. категориядагы колдонуучуларды да тейлей алат. Кошумча категориядагы колдонуучуларды тейлөө мүмкүнчүлүктөрү менен шарттары КТББ окуу жайынын жетекчиси менен макулдашуунун негизинде китепкананын башчысы тарабынан аныкталат.

4. Окурмандарга төмөнкүдөй кызматтар корсotулот:

- окуу, өндүрүштүк-техникалык, көркөм, маалымдамалык, илимий жана илимий-популярдуу, методикалык адабияттардын фонду;
- китептер, гезиттер, журналдар, слайддар, видеофильмдер, электорндуук маалымат базасы ж.б.;
- маалымдамалык-библиографиялык аппарат, каталогдор, картотекалар, маалымдамалык-библиографиялык фонд, сунушталуучу адабияттардын тизмеси.

5. Китепкана окурмандарды тейлейт:

- абонемент аркылуу (kitептерди ж.б. чыгармаларды жана документтерди үйгө окуганга берүү);

- окуу залында (окурмандар үйгө берилбей турган китеңтер, басылманын башка чыгармалары ж.б. документтер менен иштөө үчүн өзгөчө шарты бар китеңкананын бөлүмү);

- сабактарда адабият менен иштөө үчүн окуу болмөлөрүндө;

- китеңкана аралык абонемент (КАА) боюнча – башка китеңканалардан адабияттарды убактылуу пайдалануу үчүн алууга.

6. Китеңканын иштөө графиги окуу жайдын ички эмгек тартибинин эрежелерине ылайык аныкталат.

Окурмандарды тейлөөгө карата дифференциалдык мамилени уюштуруу үчүн окуучулардын, окутуучулардын ж.б. окурмандар категорясынан өзүнчө топтордун келип катышуусу үчүн белгилүү бир күндү бөлүү (саатты) менен китеңкананын иштөө тартибин түзүүгө болот.

2. Окурмандардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги

1. Окурман негизги китеңканалык-маалымдамалык кызматтар менен акысыз пайдаланууга укугу бар:

- китеңкана фонддоруна жана маалыматтарга эркин жеткиликтүүлүккө ээ болууга;

- китеңкана фондунан убактылуу пайдаланууга китеңтерди, басылманын башка чыгармаларын ж.б. документтерди алууга;

- окурмандар тарабынан китең, маалымат, китеңкана менен өз алдынча пайдалануу боюнча шык-билимдерди өздөштүрүүдө практикалык жардам алууга;

- басылманын чыгармаларын ж.б. маалымат булактарын издеөдө жана тандоодо кенеш алууга;

- КАА боюнча китеңтерди, басылманын башка чыгармаларын ж.б. документтерди алууга;

- аныкталган тартипте адабиятты пайдалануу мөөнөтүн узартууга;

- электрондук жана кагаз түрүндө берилген каталогдор менен картотекаларды колдонуу менен маалымдамалык-библиографиялык жана маалыматтык тейлөөнү пайдаланууга.

2. Окурман китеңкана тарабынан уюштурулуучу иш чаralарга катышууга, окурмандар активине кириүүгө, ага практикалык жардам көрсөтүүгө укуктуу.

3. Окурман анын укугун басмырлаган китеңкананын кызматкерлерине карата нааразычылык боюнча окуу жайдын директоруна арыз менен кайрылууга болот.

4. Окурмандар китеңканадан пайдаланууга алган китеңтерге, басылманын башка чыгармаларына ж.б. материалдарга аяр мамиле жасоосу зарыл; аларды өз убагында кайтарып берүүгө, аларды китеңканадан алып кетүүгө, эгер алар окуу формулярына же башка эсеп документтерине киргизилбеген болсо алардын бетине жазууга, чийүүгө, айрууга жана бүктөөгө жол берилбейт; айкын жеткиликтүүлүк фондундагы түзүмдөрдү бузууга, каталогдун жана картотеканын ичиндеги карточкин алууга тынуу салынат.

5. Окурмандар КАА аркылуу алган баалуу жана бир даана нускадагы китеңтерди, ж.б. басылмалардын чыгармалары же башка документтер менен китеңкананын окуу залында гана пайдалана алат.

6. Окурман китеңтерди, ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтерди алганда жакшылап карап алуусу зарыл, эгерде кандайдыр бир кемтиктер байкала турган болсо, бул туурасында китеңкана кызматкерине сөзсүз маалымдоо керек, ал өз учурунда тиешелүү белгилерди кооп кост.

7. Окурмандар жыл сайын окуу мезгилиниң башында кайра каттоодон өтүүгө милдеттүү. Каттоодон өтпөгөн окурман китеңканада тейленбейт.

8. Окурмандар эч себепсиз китеңтерди, ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтерди оз убагында кайтарып бербесе окурман же кокустан бүлүндүрүп

алса, анын ордун ошондой эле даана китең менен же анын көчүрмөсү болбосо китеңкананың бирдей деп эсептеген басылмалар менен толуктай алат.

Алмаштырууга мүмкүн болбой калган учурда окурман басылмаларын же документтин накталай базар баасын төлөп берүүгө милдеттүү. Жоголгон, бүлүндүргөн китеңтердин, ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтердин баасы китеңкананың фондуна кайрадан баалоо коэффициенттерин пайдалануу менен китеңкананың эсеп документтеринде көрсөтүлгөн баалар боюнча китеңкананың башчысы аныктап чыгат.

9. Окурмандар китеңкананы пайдалануу эрежелерин сактоого милдеттүү. Китеңкананы пайдалануу эрежелерин бузган же китеңканага зыян алып келген окурмандар китеңкананы пайдалануу эрежелеринде аныкталган айып пулун төлөйт о.э. иш аракеттеги мыйзамдардын негизинде жоопко тартылат.

3. Окурмандардын китеңканага жазылуу тартиби

1. Окуучулар китеңканага жеке тартипте окуу тайпасынын тизмеси боюнча окуу билетин көрсөтүүнүн негизинде, ал эми окутуучулар, өндүрүштүк окутуунун устартары, КТББ окуу жайынын башка кызматкерлери жана окурмандардын башка категориялары паспортту көрсөтүү менен жазыла алышат.

2. Ар бир окурманга бирдиктүү окуу билети берилет жана аныкталган үлгүдөгү окуу формуляры же китеңканага менен пайдаланууга укук берүүчү документ катары эсептелген окуу формуляры толтурулат.

3. Окурмандар китеңканага жазылып жатканда алгач китеңкананы пайдалауу тууралуу эрежелери менен таанышып чыгуулары зарыл жана окуу формулярына алардын аткарууга макул экендигин тастыктап, кол коюп бериши керек.

4. Окуу формуляры окурманга берилүүчү басылмалардын ж.б. булактардын берилген күнү менен кайтарып берүү датасы көрсөтүлгөн тастыктоочу документ болуп саналат.

5. Китеңканадан чыккан окурмандар колунда бар китеңкананың бардык китеңтерин ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтерди о.э. окуу билетин китеңканага тапшыруулары керек.

Китеңканага менен окуу жайдан кеткен окуучулар, окутуучулар, устартар ж.б. кызматкерлердин ортосундагы мамиле КТББ окуу жайларынын ички эмгек тартибинин эрежелери менен аныкталат.

4. Абонементти колдонуу тартиби

1. Ар кыл категориядагы окурмандарга китеңтерди, ж.б. басылмалардын чыгармаларын же башка документтерди пайдалануу мөөнөтү жана абонемент аркылуу берилүүчү басылмалардын саны дифференциалдык түрдө китеңкананың өзү тарабынан аныкталат жана китеңкананы пайдалануу боюнча эрежелерге катталат.

2. Эгер басылмага башка окурмандар тарабынан суроо талап болбосо жана басылма окурмандар тарабынан чоң кызыгууну жаратса же бир эле нускада болсо, пайдалануу мөөнөтү кыскартылат. КАА боюнча алынган сейрек кездешкен, баалуу жана маалымдамалык басылмалар менен адабияттар үйгө окуганга берилбейт.

3. Окурмандар ар бир басылманын нускасы учүн окуу формулярына кол коет; басылмалар кайтарылып берилгенде китеңканачы аны алгандыгы тууралуу белги коет.

4. Окуу залында гана пайдаланууга берилген адабият үйгө окуганга берилбейт. Окуу залынан адабиятты алып чыкканга тыюу салынат.

5. Энциклопедия, маалымдамалык басылмалар, баалуу жана сейрек кездешкен китеңтер пайдаланууга окуу залында гана берилет.

6. Окурмандарга өзү менен кошо окуу залына өзүнүн, башка китеңкананың китеңтерин, гезиттерин, журналдарын ж.б. басылмалар менен документтерди алып келүүгө тыюу салынат.

КТББ окуу жайынын китеңкана жөнүндө жобого карат 2-тиркеме

Китеңкана башчысынын кызметтүү нускамасы

Азыркы кызметтүү нускама Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жоболоруна жана сабактардын жалпы республикалык классификаторунун (ЖРСК боюнча коду 2432), Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелерин жөнгө салуучу тиешелүү нормативдик актылардын негизинде иштелип чыкты.

1. Жалпы жоболор

1. Китеңканачы кызметина жумуш стажы талап кылышынбаган жогорку орто жалпы билими бар же орто кесиптик билимге ээ же китеңкана адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес иштеген жана милдеттүү курсук даярдыктан өткөн адам гана дайындала алат.

2. Китеңкана башчысы билүүсү абзел:

- маалыматтык жана китеңкана ишин уюштуруу маселелери боюнча нормативдик жана методикалык материалдарды билүүгө;

- ишмердүүлүктүн багытын, окуу жайдын адистиги менен түзүмүн;

- китеңкана фондун толуктоо, сактоо, издөө, берүү жана эсепке алуу эрежелерин;

- китеңканалык тейлөөдө колдонулуучу заманбап маалыматтык-издөө системасын;

- маалыматты жиктөөнүн (классификация) кабыл алынган системасын жана каталогду түзүүнүн эрежелерин;

- эмгек мыйзамдарынын негиздерин;

- эмгекти коргоонун эрежелерин жана ченемдерин.

2. Кызметтүү милдеттер

Китеңкана башчысы:

1. Окуу жайды, китеңкананын окурмандарын окуу, окуу-методикалык, өндүрүштүк-техникалык, илимий, маалымдамалык, көркөм жана мезгилдүү адабият о.э. атамекендик жана чет элдик техниканын жана алдыңкы өндүрүштүк тажрыйбанын жетишкендиктери тууралуу материалдар менен камсыз кылуу боюнча ишти уюштурат.

2. Окуу жайдын багытын, кызметкерлердин илимий-техникалык ж.б. маалыматтарга болгон өнүгүү артыкчылыгы менен муктаждык артыкчылыктарын эске алуу менен китеңкана фондун толуктоо, сактоо, издөө, берүү жана эсепке алуу эрежелерин басылмаларынын тематикалык пландарын жана мезгилдүү басылмалардын каталогдорун түрөнүүнүн негизинде китеңкананы толуктоо планы иштелип чыгат.

3. Китеңкана фондун эсепке алуу, толуктоо, мезгилдүү мүлк каттоо өткөрүү ишин уюштурат.

4. Окуу жайдын адабиятка болгон талаптарын өз убагында канааттандыруу шарттарын түзүү боюнча чараптарды кабыл алат, маалыматтык иштин оперативдүүлүгүн жогорулатууга, китеңканалык тейлөөгө заманбап компьютердик жана көчүрүп-көбөйтүүчү техниканы киргизүүгө көмөк түзөт.

5. Башка китеңканалар, КТББ Республикалык илимий-методикалык борбору, коомдук уюмдар менен алака түзөт жана мамилени чындейт.

6. Жаңы келип түшкөн адабияттардын тизмесин түзүүнү жана аларды окуу жайдын бөлүктөрүнө жөнөтүүнү уюштурат.

7. Маалыматтык, методикалык жана библиографиялык ишти өткөрүү ишин, китеңканага түшүүчү адабияттарды техникалык жактан иштеп чыгууларды заманбап маалыматтык-

издөө системасын колдонууга багытталган системалык жана алфавиттик каталогдорду түзүүнү жетектейт.

8. Окуу жайдын кызматкерлерин жана окуучуларды абонемент боюнча окуу залында тейлөөнү уюштурат.

9. Түшкөн суроо-талаптар боюнча библиографиялык маалымдама-кат түзүүнү камсыздайт.

10. Илимдин, техниканын жана алдынкы өндүрүштүк тажрыйбанын актуалдуу маселелери боюнча тематикалык көргөзмөлөрдү, окуу конференцияларын уюштурууга, көрсөтмө үгүттөрдү, стендди тариздөөгө катышат.

11. Китеңкана фондунун сакталышын китеңкана ишинин негизги көрсөткүчү боюнча статистикалык эсепти жүргүзүүнү жана аныкталаган отчетту даярдоону жүзөгө ашырат.

12. Өндүрүштүк жана эмгек тартибинин сакталышына, эмгекти коргоо, коопсуздук техникасы, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча эрежелер менен нормалардын аткарылышына көзөмөл жүргүзөт.

3.Укук

Китеңкана башчысы төмөнкүдей укуктарга ээ:

1. Билим берүү мекемесин жамааттык жетектөөгө катышууга, кесиптик аброю менен кадырбаркын коргоого;

2. Китеңкананын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарды жетекчиликтин кароосуна коюуга.

3. Өз кызматтык милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон керектүү маалыматтарды окуу жайдын жетекчилиги менен адистеринен алууга.

4. Өз компетенциясынын алкагында документтерге кол коюуга.

5. Кесиптик квалификациясын жогорулатууга.

6. Ар кандай сыйлыктарга жана сый белгилерине көрсөтүлүгө.

4.Жоопкерчилик

Китеңкана башчысы төмөнкүлөргө жооптуу:

1. Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдуулугунда аныкталган азыркы кызматтык нускамалардын алкагында караплаган өз кызматтык милдеттерин тиешелүү түрдө аткарғандыгы жана аткарбагандыгы үчүн.

2. Материалдык чыгым келтиргендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдуулугуна ылайык административдик жоопкерчиликке тартылат.

КТББ окуу жайынын китеңканасы жөнүндө Жобого
3-тиркеме

**Китеңканада техникалык коопсуздукту сактоо
боюнча эрежелер**

1. Коопсуздук маселелери:

Түзүмдүк өзгөрүүлөр жана көзектеги жол-жоболор (процедура):

1. Ар бир эшик терезелерде кулиулар турушу керек;
2. Айгайлаш кабар берүүчү (сигнализация) систем болушу керек;
3. Баарын жапкандан кийин бардык эшик жана терезелерди күн сайын текшерип туруу зарыл;
4. Аныкташынан талаптарга ылайык орт очуруүчүү станционардык же ташуучу каражаттарга ээ болушу керек.

2. Жабдууларды жана жумуш ордун уюштуруу жана жайгаштыруу талантары

1. Кызматтык бөлмөлөр жана окуу залы баардык керектүү жабдыктар менен жабдылыши керек.
2. Текчелердин арасы жарык кирип тургандай болуш үчүн аралары ачык болушу керек, ал эми китептерди күн нурунан сактоо үчүн текчелерди терезелерге перпендикуляр кылып жайгаштырыш керек.
3. Текчелер бекем жана туруктуу кылып орнотуу талапка ылайык келет. Бир тараптуу бийик текчелерди имараттын дубалына же башка конструкцияга, элементке орнотуу зарыл. Зарыл учурда имараттарды бекем келген шатылар жана тепкичтер менен камсыздоого болот.
4. Текчелерге ченемден (норма) ашык китептерди коуюга тынуу салынат.
5. Китең менен газеталар текчелердин чекарасынан ашып
6. Көргөзмө стенддердин, айнек үкөктөрдүн (витрина) кулап кетпеши үчүн аларды бекем орнотуу керек жана ортолорундагы өткөөлдөрдү тосууга тынуу салынат.

3. Табиыйгүй жарык берүү

1. Имараттарда табиыйгүй жарык жок болсо же биологиялык иш тешелүү деңгээлде жүргүзүлбөгөн учурда бөлмөлөр жасалма ультра кызгылт нуру менен жабдыланат.
2. Жарык кирген жылчыктарды (тешиктерди) китеңтер же башка материалдар менен тосууга тынуу салынат.
3. Китеңтер менен материалдарды күндүн нурунан сакташ үчүн коргоочу каражаттарды (парда, жалози) колдонуу керек.
4. Китеңканада айына бир жолу санитардык (тазалоо) күн өткөрүлүшү абзел. Бул күнү китеңканада окурмандарды тейлебейт
5. Санитардык күнү төмөндөгүдөй иштер аткарылат:
 - фонддогу чаң болгон жерлерди тазалоо;
 - китеңтерди ондооп-түзөө;
 - имараттагы майда барат ондоо иштерин жүргүзүү ж.б.у.с. зарыл жумуштарды аткаруу.

КТББ окуу жайынын китеңканасы жөнүндө **Жобого**
4-тиркеме

БКББ окуу жайынын китеңканасынын китеңкана фондун калыптандыруу жана сактоо жөнүндө НУСКАМА

1. Фонддун курамы жана түзүмү

1. Бирдиктүү китепкана фонду ар түрдүү ата мекендик жана чет элдик басылмаларадан турат (илимий, окуу, көркөм адабият, адабияттын атайын түрлөрү ж.б.).

1. Окуу фондундагы негизги окуу куралдарынын канчалык деңгээлде эскиргендиги сабактардын цикли боюнча аныкталат:

- жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык-акыркы 5 жылдагы;
- жалпы кесиптик-акыркы 10 жылдагы;
- атайын- акыркы 5 жылдагы.

2. Китең фондун толуктоо

1. Китең фондун толуктоо КТББОЖ китеңканасы жөнүндө Жобонун 4-бөлүмүнүн 3-пунктуна ылайык эсептин о.з. окуучулардын окуу китеңтеринин китең фондун түзүү эсебинен жүргүзүлөт.

2. КЛ жана КТББ окуу жайларынын жетекчилери китеңканаларды узгүлтүксүз каржылоолору жана керектүү адабий китеңтер менен толтуруп туроолары зарыл.

3. Китең фондун эсепке алуу

1. Ар бир китеңканада милдеттүү түрдө басылмалардын баардыгы ошондой эле акурмандарды тейлөө үчүн алынган материалдар жеке жана суммалык түрдө эсепке алынышы керек. Эсеп китеңкана фондунун суммалык эсеп китебинде б.а. инвентарь китебинде жүргүзүлөт. Китеңкана фонддорун эсепке алуу иш аракеттеги талаптарга ылайык жүргүзүлөт.

2. Ар бир китеңкана жылдын башында 1-январга карата бухгалтериянын инвентарь китебине жазылган маалыматтарды карал, китеңтердин саны менен баасын салыштырып чыгуулары керек.

3. Инвентардык китеңке ондоолор менен өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат.

4. Китеңкан фондун кайра инвентаризациядан өткөрүү.

5. Китеңканага түшкөн ар бир басылмага штамп коюулуга тийиш.

6. Бухгалтериянын 018 “Китеңкана фондун” субэсебинде китеңкана фондунун турган баасы эсепке алынат.

7. Китеңкана фондун бир жетекчиден экинчи жетекчиге өткөрүү кабыл алуутапшируу актысына ылайык жүргүзүлөт.

4. Китеңкана фондун эсепке алуунун түрлөрү жана формалары

Ар бир китеңканада милдеттүү түрдө китеңкана фондун **жеке** жана **суммалык** эсепке алуу тартиби жүргүзүлөт.

Суммалык эсеп китеңканадагы китеңтердин саны, китеңкана фондунун курамы жөнүндө маалыматты өзүнө камтыйт жана ага киргизилип туроочу маалыматтар “китеңкана фондунун суммалык эсепке алуу китебинде” жүргүзүлөт.

Суммалык эсепке китеңкана фондун түзгөн бардык басылмалар кирет.

Суммалык эсептин формасы болуп китеңкана фондунун суммалык китеңи саналат жана ал төмөнкү үч бөлүктөн турат:

- - фонддко келип түшүү
- - фонддон чыгарып салуу
- - китеңкана фондунун кыймылынын жыйынтыгы

Китеңканага келип түшкөн баардык китеңтер менен китеңчелер “Фондко келип түшүү” деген экинчи бөлүгүнө жазылып толтурулат.

• Чыгарылып салынган китеңтер менен китеңчелер жөнүндө маалымат “фонддон чыгарып салуу” деген суммалык эсеп китебинин экинчи бөлүгүндө жазылат.

Суммалык эсепке алуу китебинде китецканы фондунун кыймылынын жыйынтыгы жүргүзүлөт.

- Суммалык эсеп китебине инвентарь китебине жазыла турган басылмалардын баасы көрсөтүлөт жана ошондой эле баасы көрсөтүлбөстөн китецканага түшкөн китецчелер менен журналдардын саны жазылат.

Жеке эсеп жүргүзүү – ар бир китецтин нускасын эсепке алуу. Жеке эсепке алуунун формасы болуп инвентарь китеби саналат.

Инвентарь китеби – китецканын баалуу документи болуп эсептелинет. Ал баалуу документтер менен кошо сакталат жана эч качан алмаштырылбайт (кээ бир өзгөчө кырдаалда), болгону номуру боюнча уланып кете берет. Баардык басылмалардын баасы инвентарь китебине киргизилгенден кийин аны бухгалтерия баланска коет.

- Инвентарь китебинде жазуу так жана даана жүргүзүлүшү керек жана үстүртөдөн ондоолорго жол берилбейт. Ондоолор “Эскертуү” деген графада (тиктике) каралышы керек жана китецканын колу менен ырасталат.

- Инвентаризациядан өтө турган ар бир китецтин нускасы инвентарь китебине жазылат жана ага тиешелүү инвентаризациялык номур коюлат. Инвентарь китеби көркөм адабиятка өзүнчө, ал эми окуу фондуна өзүнчө жүргүзүлөт.

Инвентарь номуру китецтин өзүнө титулдук (түпкү) баракка (же титулдук барактын арткы бетине) жана 17-бетке коюлат.

- Китец жөнүндө толтуруу үчүн болгон баардык керектүү маалыматтар басылманын сырткы бетинен эмес титулдук (түпкү) барактан алынып жазылат.

- Толтуруу учурунда коштомо документинин маалыматы менен бирдикте ар бир китецтин баасы көрсөтүлүшү керек (эсеп, эсептин көчүрмөсү, акт ж.б.).

- Бир чыгарманын бир канча нускасын инвентаризациялоодо “Инвентарь номуру” жана “Баа” деген графадан (тиктике) башка графалардын баарында тырмакча коюлат. Ар бир китецтин өздүк номуру болушу керек жана китецтин баасы баардык учурда көрсөтүлүшү абзел болуп саналат.

- Убактылуу колдонулуучу китецчелер жана мезгилдүү басылмалар ошондой эле адабий-көркөм журналдар ж.б. инвентаризациялык китецтер киргизилбейт жана жыл сайын чыгарылып турат. Эгер китецчелер өз баалуулугуна жараша инвентарь китебине киргизилген болсо, анда алар баалуу басылмалар катары сакталышы шарт болот.

- Баардык коюлган номурлар атайын дептерлерде же мезгилдүү басылмалардын картотекаларында катталат.

- Жоголгон китецтин ордуна кабыл алынган адабият инвентарь китебине киргизилет жана ага каттоо номуру коюлат. Жоголгон китецтерди ордуна кабыл алынган китецтерди каттоо атайын дептерде жүргүзүлөт.

- Китецтер топтомун кабыл алгандан кийин, китецканы фондунун суммалык китебин толтуруу жана коштомо документтин негизинде инвентаризацияло же акт түзүүдө төмөнкүдөй жазылышы керек:

- Эгерде жаны китецтердин арасынан саны жагынан кем чыгып кала турган болсо билбоюнча акт түзүлөт. Ошондой эле китецканага жолдомо документи жок түшкөн китецтерге дагы акт түзүлүүсү абзел.
- Окуу фонду жалпы китецканы фондунан өз алдынча сакталат жана окуу китецтеринин фондуун эсепке алуу жеке жана суммалык китецтерде өз алдынча жүргүзүлөт.

5. Китепкана фондун кайрадан инвентаризациялоо (көзектеги текшерүү) төмөнкү тартилте жүргүзүлөт:

1. Китепкана фонду 50 мин даана нускага чейин жеткен китепкана – 10 жылда 1 жолу;
 2. Китепкана фонду 1 млн.го жакынды түзгөн китепкана – 20 жылда 1 жолу;
 3. Китепкана фонду 1 млн.дон ашкан китепкана инвентаризацияны жогору турган административдик орган менен макулдашуунун негизинде жүргүзөт.
Озгөчө кырдаалдарда (табийгүй кырсыктарда же китең уурдалган учурда) кайрадан миддеттүү түрдө инвентаризация жүргүзүлөт.
- Китең фондун текшерүү эки ыкма менен жүргүзүлөт:**
1. Инвентарь китеңи боюнча – инвентарь китеңиндеги маалыматтар менен салыштырып текшерет;
 2. Көзөмөлдөө талонунун жардамы аркылуу;
- Китепкана фондун инвентарь китеңи менен текшерүү фонддо китеңтин саны 20 000 минден ашса гана жүргүзүлөт.
- Текшерүү жыйынтыгын чыгарууда акт түзүлөт жана бекитилет.

Инвентаризацияланган китеңтерди алмаштыруу 2 учурда гана жүргүзүлөт:

- 1) **Эскирген учурда** – бул учурда китең эскирип, барактары түшүп, жазуулары жакши көрүнбөй жана сыйыс онуп кетет. Алар менен иштөө кыйынчылыкты туудурат. Жаңы инвентарь китеңтерин алган учурда мурунку эски жазуулар сакталат. Ошондой эле китеңтердин инвентарь номуру эч езгөрүлбөстөн калат. Эгерде китепкандагы басылма керектен чыга турган болсо, “автор” жана “atalышы” деген графаларга “керектен чыкты” деп жазылат жана аягына чыгаруу номуру менен датасы көрсөтүлөт.
- 2) **Озгөчө кырдаалдарда (табийгүй кырсыктарда)** мында фондун жарымы жок кылынганда жана аны менен бирдикте инвентаризацияланган китеңтердин жарымынан көбү керектен чыкканда же болбосо, инвентардык китеңтен фонд боюнча эч кандай маалымат ала албай калган учурду атасак болот. Акыркылай кырдаалды китепкана көп жылдардан бери иштеп, системасы заманбап талаптарга шайкеш келбей эки ача кеткенде же маалыматтар инвентарь китеңинде так эмес жана сабатсыз жазылган учурда байкоого болот.

Мындай учурда инвентаризация кайра башынан ёткөрүлүп, фонд кайрадан эсепке алынат жана басылманын ар бир даанасы жаңы инвентарь китеңине жазылат ошону менен бирдикте аларга жаңы инвентарь номуру берилет, ал эми эскиси жоюлат.

Инвентаризация жүргүзөрдөн мурда жаңы инвентарь китеңтерин даярдап, ичиндеги барактарга номур коюп, инвентардык номурларды белгилеп чыгып жана китеңтерди каттоодон ёткөрүү керек. Мындан тышкары, китең фондун эскирип жарабай калган, кайталанган китеңтерден арылтуу зарыл.

6. Китеңтерди китепканалык жактан иштеп чыгуу

Китепкананын фондуна кирген китеңтер, китеңчелер, журналдар китепканалык жактан иштелип чыгышы талапка ылайык келет. Баардык китеңтерге, китеңчелерге жана мезгилдүү басылмаларга китепкананын мөөрү коюлат, формулярлар толтурулат жана формулярларды сактоо үчүн китеңтерге чөнтөкчөлөр чапталат.

Окуу-методикалык адабияттар дагы китепканадан иштелип чыгат.

Китеңтин формулярында инвентаризациялык номур, автор, китеңтин аталышы, чыккан жылы жана баасы жазылат. Окурмандарга китең берилерде формулярга тиешелүү белгилер коюлат.

Формулярды сактоо үчүн чөнтөкчө китеңтин ички бетине же сыртына алдынкы бурчунан 2 см аралыкта чапталат.

Китепкананын бардык китептеринин сырткы бетине жана 17-беттин сол бурчунанын мөрү коюлат.

Китепчелер менен журналдарга мөөр сырткы бетине же тексттин бириини бетине коюлат. Калган иштеп чыгуулар баардык китептерге жүргүзгөндөй жүргүзүлөт

ЭСКЕРТҮҮ: китепканалык иштеп чыгууда төгерек мөөрдү колдонууга тиуюу салынат. Китепканалык мөөр 1,5x4 см олчомундө тик бурчтуу болушу керек.

7. Китепканалык каталогдор

Ар бир китепканада бүткүл китеп фондун чагылдырып туроочу (алфавит жана системдүү) каталогдор жана картотекалар болушу абыз. Алфавит каталогуна карточкалар таблица менен аныктала турган автордук белги коюлат. Алфавит каталогуна карточкалар жаңы басылмалар менен кошо иштелип чыгат жана ошол замат каталогдорғо жайгаштырылат.

Эгерде китепканада катталган чыгармалардан кошумча алына турган болсо, жаңы карточка ачылбайт жана мурунку эле карточка колдонулуп, кабыл алынган китептердин инвентарь номуру ага коюлуп чыгат.

Фонддон китеп алышып салына турган болсо, тиешелүү китеп жөнүндө толтурулган маалымат карточкасы да каталогдон алышып салынат.

Адабияттарды пропагандалоо (жайылтуу) максатында ар кыл китепчелер түзүлөт: ар кыл кесиптиң окуучуларына бағытталган тематикалык картотекалар, плакаттар, сунушталуучу тизмелер.

8. Китеп фондун жайгаштыруу

Китепканада китеп фондун алфавиттик иретте (автордук белги боюнча) тематикасы менен шайкеш жайгаштыруу талапка ылайык келет. Китептер текчеге солдоң оцо карай коюлат жана ар бир текченин аягынан жаңы басылмаларды коюу үчүн бош орундар калтырылат.

Окуу программасынын предметтери боюнча окуу китептерин жана окуу куралдарын пайдалануу ыңгайлуу болуш үчүн ар бир адистик боюча окуу китептери (м:физика, химия, чачатараач ишмердүүлүгү ж.б.) текчелерге, китеп шкафтарына оз өзүнчө жайгаштырылып коюлган.

Ар бир текчеде төшөлгөн чүркөгө (торец) анда жайгашкан китептердин кайсы бөлүмгө кирээри аныкталып көрсөтүлөт. Бири-бирине туташ болүмдөргө болүмдүн индекси менен аталышы көрсөтүлүп, болгуч белгилер коюлат.

Көркөм адабият бөлүмүндө алфавиттик иреттен болок өзүнчө авторлорго карата өздүк бөлгүчтөрдү да колдонуу сунушталат. другим библиотекам.

Маалымдама басылмалар (сөздүктөр, маалымдама энциклопедиялар ж.б.у.с.) өзүнчө текчелерге бөлүштүрүлөт.

Мезгилдүү басылмалардын сакталуу мөөнөтүү окуу жайдын жетекчиси тарабынан аныкталат, бирок, жарыкка чыккандан 2 жылдан ашык сакталбайт.

9. Китепканада фондунан колодуудан чыккан адабияттарды кайтарымсыз откөрүү тартиби

1. Китепканада фондунан колдонулбаган китептерди директордун уруксаты менен башка китепканаларга откөрүп берүүгө укугу бар.

2. Китептер бир китепканадан экинчи китепканага оз санынан ашыкча, адистиги жок, колдонулбай турган болсо гана откөрүлүп берилет, бирок, ошол эле учурда тапшырылуучу китептер башка китепкананын тармагы боюнча ылайык келиши керек.

3. Негизги фонддон башка китепканаларга кайтарымсыз откөрүп берүүгө багытталган басылмалар китепканада башчысы, усулчу, кайталайма мерчим (цикл) секциялардын төрөгалар курамы астында б.а. комиссия тарабынан аныкталат.

Адабияттардын иргөн китептерди еткерүү берүүчүү китепкананын директорунун расмий табыштамасынын (заява) жана жалуу түрүндөгү уруксаттамасынын негизинде жүргүзүлөт.

4. Башка китепканага берилүүчүү китептер ачылганда китепкананын башчысы тарабынан текшерүүден еткендөн кийин гана еткерүлүп берилет.

5. Китептерди еткерүү тартиби №2 формага ылайык кабылдоо-еткерүү актысына ылайык жүргүзүлөт.

Еткерүү берүүчүү китепканада тандылт альягын адабияттарга карата №3 формага ылайык алфавит тартибиде тизме түзүү чыгат. Получателя (оплата стоимости пересылки).

6. Тапшырылуучу китептердин тизмеси менен кошо акт окуу жайдын директору тарабынан бекитилет.

7. Акт менен тизменин бир түп нускасы кабыл атуучу китепканага берилет жана ал кириштөө (приходной) документи болуп саналат. Ал эми экинчи түп нускасы ишеним кат жана тизме менен кошо еткерүү берүүчүү китепканын ишине (дело) тиркечке жана берилген адабиятка карата актап чыгуучу документ катары сакталып тураласу зарыл.

8. Башка китепкананың екүлүү тарабынан адабияттар тизме-түз атынгандан кийин атуучу таралттан расмий ишеним кат жолдонушу абзел. Акта ишеним каттын номири жана датасы көрсөтүлөт.

9. Еткерулген жана кабыл атынгандан китептер тиешеттүү категориядагы китепканалар учун иш аракеттеги нускамаларга ылайык эсеп документи жана каталогу боюнча аныкталған тартилле чыгарылат же кириштөлөт.

10. Китептерди жөнөтүү тартиби – кабыл атуучу таралттын ез зөбөнен жүргүзүлөт (жөнөтмөнүн баасы боюнча).

10. Мазмуну боюнча эскирип, жарабай калган басылмаларды китепканада фондуниң чыгарылса тартиби

I. Жалпы жоболор

1. Китепканада мамлекеттин саясатын активдүү пропагандалоочу, Кыргыз Республикасынын атуулдарын тарбиялык жана агартуучулук, илимий-ендерүштүк жана гуманитардык деңгээлин жогорулатууга таасир берүүчү илимий ендерүштүк, маалыматтык жана көркемдүк жактан бай келген басылмалар менен толтурулушу керек. Китепканада фондун такай изилдөөнүн негизинде ез убагында мазмуну жактан эскирип, жарабай калган басылмаларды таал чыгуу жана аларды оператив-рями несүт персональную ответственность за правильность и своевременность исключения из библиотечных фондов устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

дүү түрдө чыгарылса тартиби ар бир китепканада үчүн милдеттүү болуп саналат.

2. Эскилиги жеткен, жараксыз, кайталаңма басылмаларды чыгаруу тартиби жылтына бир жолу еткерүлөт.

3. Китеп, журнал, газета фондуна болгон жеткиликтүүлүктүү камсыз кылган китепканалар басылмалар жоголгон учурда бир жыл ичинде түшкөн китептердин зөбөнен 10 паймын эсептен чыгарылса болот.

4. Китепканачы эскирген басылмалар менен материалдарды эсептен чыгарарда ез фондуна китепкананын тармагына ылайык лишейдин окуу-тарбия процессине зарыл болгон далилдүү, тарыхый ж.б. маалыматтары бар эски басылмалардан бир же бир канча нускасын алып калуу укугу бар. ("Китепканада ишмердүүлүгүн жөнүндө" мыйзамы, 13-беренс, 11-бөлүк) (16.11.1998-ж.)

5. Китепкана башчысы эскирген китептерди кесиптик лицейдин (КТОЖ) директору бекиткен акттын негизинде гана чыгарып сала алат.

6. Китепкана фондунан эскирген китептердин туура жана өз мезгилиnde чыгарылышына болгон жоопкерчилик окуу жайдын жетекчилери менен китепканачыларга бирдей жүктөлөт.

2. Китепкана фондунан мазмуну боюнча эскирип, жарабай калган адабияттарды тандоо ченөлчөмү (критерий)

1. Китепкана фондунан мазмуну боюнча эскирип, жарабай калган басылмалар менен материалдар болуп өз саясий актуалдуулугун, илимий жана өндүрүштүк баалуулугун жоготкон гана китептер саналат.

2. Көрсөтүлгөн басылмалар менен материалдарга төмөнкүлөр кирет: илимий жана өндүрүштүк жактан эскирген жана илимий-практикалык жактан колдонууга жарабай калган; методикалык иштеп чыгуулар, эскермелер, программалар, китеңнительных и переработанных изданий.

1. Справочные издания, утратившие актуальность и практическую ценность, не пользующиеся читательским спросом.

2. Другие издания и материалы, признанные комиссией утратившими актуальность, научную и историческую значимость.

3. Периодические издания исключаются из фондов библиотек по истечении 2-5 лет хранения (на усмотрение библиотекаря).

4. Исключению из библиотечных фондов подлежат устаревшие издания и материалы по всем отраслям знаний как на кыргызском языке, так и на иностранных языках.

5. Ветхими считаются издания и материалы, пришедшие в непригодное для использования состояние и неподдающиеся реставрации, или когда их восстановление нецелесообразно.

2. Порядок отбора и списания литературы, исключаемой из библиотечных и справочно-информационных фондов

1. Выявление устаревших по содержанию, ветхих, излишних и малоиспользуемых изданий и материалов предусматривается планами работы и производится ежегодно по всем разделам библиотечного фонда.

2. Отбор устаревших по содержанию и ветхих изданий и материалов производится заведующим библиотекой с привлечением к просмотру фонда членов специальной комиссии.

3. Выявленные при просмотре фондов ветхие издания и материалы исключаются из фондов и списываются бухгалтерией с баланса библиотеки.

4. Исключение изданий и материалов из библиотечного фонда обязательно оформляется актом, в котором указывается причина их выбытия: как устаревшие по ветхости, по другим причинам.

Примечание. В каждый акт включаются издания и материалы; жокко чыгарылган нормалар; техника коопсуздукунун эскирген эрежелер тер; жокко чыгарылган нормалар; техника коопсуздукунун эскирген эрежелер ж.б.у.с.кирет.

Эскертуу: эгерде жаңы чыккан техникалык адабиятта мурунку басылмаларда болгон маанилүү маалыматтар (схема, чиймелер, жадыбал (таблица) иллюстрация жок болсо жана эски китептер окурмандар арасында кенири колдонулса, аны китепкана фондунан чыгарбай эле калтырып коюу он.

3. Табиыйгый илимдер ж.б. белгилүү басылмалар, эгерде теманы заманбап илимий көз карашта чагылдырып турса.

4. Илимий-техникалык адабияттар менен документтердин атайын түрлөрү, ошондой эле белгилүү бир мөөнөтөкө чейин сактала турган маалыматтык басылмалардын түрлөрү.
5. Жарыкка чыкандан кийин окурмандар арасында кызыгуу жаратпаган эски китептер менен окуу китепчелери.
6. Өз актуалдуулугун жана баалуулугун жоготкон жана окурмандар тарабынан пайдаланылбаган маалымдамалык басылмалар.
7. Комиссия тарабынан илимий жана тарыхый даражасын жана актуалдуулугун жоготту деп жокко чыгарылган басылмалар жана материалдар.
8. Мезгилдүү басылмалар китепкана фондунан 2-5жыл өткөндөн кийин жокко чыгарылат. (китепканачынын жеке көз карашына жараша).
9. Китепкана фондундагы китептер кайсы тармактан болбосун, кайсы тилде болбосун эскирип, пайдаланууга жарабай кала турган болсо керектөөдөн чыгарылат.
10. Эскирип, жарабай калган басылмалар жана материалдарга пайдаланууга жана аны кайра калыбына келтирүүгө болбой калгандар кирет.

3.

1. Мазмуну жактан эскирген, ашыкча келген жана көп колдонулбаган материалдар менен басылмаларды таап чыгуу иш планы менен каралат жана жыл сайын китепкана фондунун баардык бөлүктөрү боюнча жүргүзүлөт.
2. Мазмуну боюнча эскирип, жарабай калган материалдар менен басылмаларды тандоо ишин атайын комиссиянын катышуусунун негизинде китепкана башчысы жүргүзөт.
3. Фонддо табылган баардык материалдар менен басылмалар фонддон алынып салынат жана бухгалтериядагы баланстык эсептен чыгарылат.
4. Китепкана фондунан басылмалар менен материалдар алынып таштаардан мурда акт түзүлүшү керек. Акттка басылмалар менен материалдардын эмне себептен (м: эскилиги жетти, колдонуудан чыкты ж.б.) чыгарылып жаткандыгы жазылууга тийиш.
5. Фонддон кете турган басылмалар менен материалдар китепкананын эсеп документинен чыгаруу жөнүндө бекиген актты алгандан кийин гана чыгарылат.
6. Китепкананын балансында турган адабияттарды чыгарууда аныкталган формада бир нускадан турган тизме менен кошо эки нуска акт түзүлөт (4-форма).
7. Баланстын 250 суб.эсебинде каралган баа боюнча чыгарылган басылмалар менен материалдарды эсептен чыгаруу тизмеде көрсөтүлгөн сатып алуу баалары боюнча жүргүзүлөт.
8. 1993-жылы чыккан басылмалардын баасы жаны баалардын масштабы көрсөтүлгөн тизме боюнча аныкталат.
9. Китепкананын балансында турбаган басылмалар менен материалдарды чыгарууда бир нускада түзүлгөн актыга кошумча тизме тиркелет. Тиешелүү акт боюнча чыгарыла турган адабияттардын баасы мында көрсөтүлбөйт.
10. Китепканадагы эскирген китептерди чыгаруу боюнча акт лицейдин директору тарабынан бекитилет.
11. Акттын бириңчи нускасы менен кошо тизмеси китепканада сакталуусу тийиш, ал эми экинчи нускасы (тизмеси жок) тилкэттүн негизинде китепкана фондунун суммалык эсеп китебинин экинчи бөлүгүнө жол-жоболоштуруу үчүн бухгалтерияга тапшырылат.
12. Бекитилген актылар тизмеси басылмалар менен материалдарды инвентарь китебинен чыгаруу жана баланстан чыгаруу үчүн колдонула турган негиз болуп саналат.
13. Бекитилген актты алгандан кийин инвентарь китебине китепканадан эскирген басылмалар чыгарылгандыгы тууралуу тиешелүү маалыматтар жазылат.

14. Китеп фондунан басылмалар менен материалдарды чыгаруу актысы менен кошо ага тиркелген тизмелер 3 жылга чейин сакталууга тийиш, андан соң алар архивдик мекемелердин бүтүмүсүз эле аныкталган тартиппе жокко чыгарылат.

Эскертуү: Сактөө мөөнөттүү жылдын башына 1-январдан башталып, кийинки жылдын аягына чейин б.а. иш кагаздарын жүргүзүү материалдары бүткөнгө чейин уланат.

15. Тапшырылган жараксыз кагаздар (макулатура) үчүн алынган акча (эгерде эсептен чыгарылган адабияттар өткөрүлгөн болсо) алар кайра жаңы адабияттарды сатып алуу максатында китепканада каржыланган бюджетке тапшырылат.